

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2024-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА (кошуп) КАРАТА
КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

	31 декабрь 2024-ж.	31 декабрь 2023-ж.
АКТИВДЕР		
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1 850 656	2 339 591
Банктардагы каражаттар	1 034 754	496 399
Кардарларга берилген насыялар	8 218 271	6 173 335
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(259 536) *	(229 049)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	7 958 735	5 944 286
Баалуу кагаздарга инвестициялар	-	1 005 941
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	75 506
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 488 009	1 019 471
Колдонуу укугу активдери	51 998	16 245
Сатууга багытталган активдер	4 501	10 666
Башка активдер	508 823	770 105
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	12 897 476	11 678 210

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:

Кардарлардын каражаттары	9 308 116	8 383 395
Банктардын каражаттары жана ФКУ	245 882	186 337
Тартылып келинген башка каражаттар	638 165	413 455
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	75 612	85 688
Ижара милдеттенмелери	56 444	17 315
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	76 559
Салык милдеттенмелерине салуу	19 886	6 297
Башка милдеттенмелер	504 256	719 981
	10 848 361	9 889 027

КАПИТАЛ:

Уставдык капитал	1 585 698	817 008
Бөлүштүрүлбөгөн киреше/(Жабылбаган чыгаша)	463 417	972 175
	2 049 115	1 789 183

КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	12 897 476	11 678 210
--	-------------------	-------------------

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

2024-жылдын 31-декабрына карата маалымат үчүн:
Улуттук банктын стандарттары боюнча кардарларга берилген кредиттер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- (189 846) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык банктардагы каражаттар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резерв- (2 534) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык кредиттерден башка активдер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- (24 165) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык шарттуу милдеттенмелер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв - (6 636) миң сом.

* Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча резервдер

311 518

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Исанов көч., 81-83


2024-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНА (КОШКОНДО) КАРАТА МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР
ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

	Уставдык капитал	Кошумча капитал	Баалуу кагаздарды баалоо боюнча резерв	Аныкталбаган киреше	Бардык капитал
2022-жылдын 31-декабрына сальдо	817 008	-	-	931 194	1 748 202
Жалпы киреше:					
Жылдык киреше				266 467	266 467
Баалуу кагаздардын наркын тууралоонун натыйжасы	-				-
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	-	-	-
Жеке менчик ээлери менен операциялар:					0
Жарыяланган дивиденддер				(225 486)	(225 486)
Акцияларды чыгаруу				-	-
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү					-
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы		-		(225 486)	-
2023-жылдын 31-декабрына сальдо	817 008	-	-	972 175	1 789 183
Жалпы киреше:					
Жылдык киреше				259 932	259 932
Баалуу кагаздардын наркын тууралоонун натыйжасы	-				-
Баалуу кагаздардын чыгуусу					-
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	-	259 932	259 932
Жеке менчик ээлери менен операциялар:					-
Жарыяланган дивиденддер					-
Акцияларды чыгаруу	768 690			(768 690)	-
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү		-			-
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы	768 690	-	-	(768 690)	-
2024-жылдын 31-декабрына сальдо	1 585 698	-	-	463 417	2 049 115

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсеп



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ 12 АЙГА

(КР сомунун миңдик чени менен)

	2024-жылдын 31- сентябрына жыйынтыкталуучу 12 айга	2023-жылдын 31- сентябрына жыйынтыкталуучу 12 айга
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Алынган пайыздар	1 609 855	1 215 657
Төлөнгөн пайыздар	(863 948)	(554 505)
Алынган комиссиялар	389 988	389 941
Төлөнгөн комиссиялар	(142 942)	(121 990)
Чет элдик валюта менен операциялардан алынган кирешелер	662 102	484 566
Туунду инструменттер менен операциялардан алынган кирешелер	-	1 557
Башка киреше	60 814	8 808
Кызматкерлер үчүн айлык акы жана бонустар	(899 509)	(747 012)
Административдик чыгымдар	(398 966)	(245 709)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсүнө чейинки операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы/(агып чыгуусу)	417 394	431 313
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсү		
<u>Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин (көбөйүүсү)/азайуусу:</u>		
Банктардагы каражаттар	8 325	781
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	(1 054)	82 450
Кардарлар үчүн насыялар	(2 042 722)	(1 666 723)
Сатууга багытталган активдер	13 658	14 900
Башка активдер	233 521	(452 074)
Банктардын жана финансы уюмдарынын каражаттары	82 887	(18 687)
Кардарлардын каражаттары	1 013 778	2 558 019
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	(2 676)
Башка милдеттенмелер	(171 578)	59 913
Салыктарды төлөөгө чейинки операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы/(агып чыгуусу)	(445 791)	1 007 216
Төлөнгөн киреше салыгы	(30 000)	(51 500)
Операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн таза агым/(агып чыгуусу)	(475 791)	955 716
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Карыздык инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	-	-
Карыздык инвестициялык баалуу кагаздарды тындыруудан түшкөн каражаттар	-	-
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн каражаттар	651	51 596
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(593 533)	(483 967)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражатынын таза агымы/(агып чыгуусу)	(592 882)	(432 371)
КАРЖЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	(10 000)	85 000
Башка карыздардан акчалай түшүүлөр	230 000	217 875
Алынган кредиттерди кайтаруу	(5 405)	(40 321)
Банктын акционерлерине дивиденддерди төлөө	(3)	(226 142)
Ижара келишими боюнча төлөмдөр	(18 808)	(14 252)
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн таза агым/(агып чыгуусу)	195 784	22 160
Акча каражаттарынын чет элдик валюталарда калган калдыктарына чет элдик валютанын курсунун өзгөрүүсүнүн таасири	(61 955)	29 134
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНИН ТАЗА КӨБӨЙҮҮСҮ/(АЗАЮУСУ)	(872 889)	545 505
МӨӨНӨТТҮН БАШЫНДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АНЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ	3 828 420	3 253 781
МӨӨНӨТТҮН СОҢУУНДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АНЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ	2 893 576	3 828 420

Башкармалыктын башкарышы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.


Кыдыралиева Г.Э.

2024-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	15 пайыздан жогору эмес	1,2%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	15,1%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	15 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	13,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	13,4%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	13,4%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	11,5%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	65,3%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	15,7%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

"Дос-Кредобанк" ААКнун 2024-жыл, 31-декабрына (кошкондо) карата каржылык отчеттуулугуна кошумча маалымат

Фирмалык толук аталышы: «Дос-Кредобанк» Ачык Акционердик Коому
Кыскартылган фирмалык аталышы: «Дос-Кредобанк» ААК
Регистрациялык номери: 281-3301-ААК

Юридикалык дарег: 720001 Бишкек ш. Чүй пр 92, 6-кабат
Почталык дарек: 720001 Бишкек ш. Чүй пр 92, 6-кабат
Телефон номери: 996 (312) 98-69-89
Ишмердүүлүктүн негизги түрү: Банктык ишмердүүлүк
Баалуу кагаздардын ээлеринин саны: 50
Эмитент кызматкерлердин саны: 1093

Уставдык капиталдын 5 жана андан көп пайызына ээ болгон эмитенттик юридикалык жактардын тизмеси: 01.01.2025 -жылга карата Банк кандайдыр бир юридикалык жактардан 5 жана андан көп пайыз уставдык капиталга ээлик кылган жок.

Эмиссиялык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун жыйынтыгында тартылган каражаттардын багыты боюнча маалымат : Отчеттук квартал ичинде банк баалуу кагаздардын эмиссиясын жүргүзгөн жок.

Отчеттук кварталда эмитент жана туунду компаниялар тарабынан алынган зайым каражаттар: Отчеттук кварталда эмитент жана туунду компаниялар тарабынан алынган зайым каражаттар болгон жок.

Отчеттук кварталда эмитенттин узак жана кыска мөөнөттөгү каржы салуусу боюнча маалымат: Отчеттук квартал ичинде банк КРУБдан 9 306 680 миң сом суммасында кыска мөөнөттөгү нота алды, жана 9 306 680 миң сом төлөдү. Отчеттук квартал ичинде КР нын министрлигинен МКВ алынган жана төлөнгөн эмес.

Эмитенттик баалуу кагаздарынын кирешеси: Отчеттук квартал ичинде банктын жеке баалуу кагаздары боюнча киреше келип түшкөн жок.
Коом тарабынан жана коомдук макулдашууларга кызыкдар тараптардын келишимдеринин мүнөзү жана шарттары тууралуу маалымат: Отчеттук квартал ичинде бул сыяктуу келишимдер болгон жок.

Банктын башкаруу органдарынын чечимине олуттуу таасир тийгизген (кыйыр жана түз) тараптардын тизмеси:				
№, п/п	5 жана андан көп пайыз(%) АКЦИЯГА ээ болгон банктын акционерлери (катышуучулары) :		Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараптар	Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу)олуттуу таасир берүүчү тараптар менен акционерлердин (катышуучулардын) ортосундагы алака
	Юридикалык жактардын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы жана көрсөтүлгөн юридикалык жана фактылык дарег/и Физикалык тараптын граждандуулугу көрсөтүлгөн аты-жөнү	Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелүү акциялары (үлүшү). (Добуш берүүчү акциялардын (үлүштөрдүн) жалпы санынын пайызы)		
1	2	3	4	5
1	Нариман уулу Бакыт, Кыргызская Республика	51,08%		
2	Тюлеев Нариман Ташболотович, Кыргызская Республика	21,01%	-	-
3	Тюлеева Назгуль Наримановна, Кыргызская Республика	6,00%	-	-
4	Нариманов Санжар Нариманович, Кыргызская Республика	5,00%		

Отчет маалындагы баалуу кагаздардын эмитенттик ишмердүүлүгүнө тиешелүү олуттуу фактылар тууралуу маалымат
Эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок

Эмитент башкаруу органына кирген тараптардын тизмедеги өзгөрүүсү тууралуу маалымат:
Эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок

Эмитенттин таза чыгыштарына жана таза кирешесинин 10 пайыздан көбүрөөк бир жолку көбөйүүгө алып келген фактылар.

Отчет маалындагы баалуу кагаздардын эмитенттик ишмердүүлүгүнө тиешелүү олуттуу фактылар болгон жок.

Башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараптар менен акционерлердин (катышуучулардын) ортосундагы алака

Башкы башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараптар менен акционерлердин (катышуучулардын) ортосундагы алака

Банктын финансылык толук жана кыскартылган фирмалык аталышы жана көрсөтүлгөн юридикалык жана фактылык дарег/и Физикалык тараптын граждандуулугу көрсөтүлгөн аты-жөнү
Бишкек ш. Чүй пр. 92, 6-кабат. Ошондой эле сайттык кассалардан жана бөлүмдөрдөн, ошондой эле "Дос-Кредобанк" ААКнын сайтынан

